

**АУДИТТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ 260 (КАЙРА
КАРАЛГАН)**

**КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ
ЖАКТАР МЕНЕН МААЛЫММАТТЫК ӨЗ АРА
АРАКЕТТЕНҮҮ**

(2016-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин аяктаган мезгилдеги
финансылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет)

МАЗМУНУ

	Пункт
Киришүү	
Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү	1–3
Маалыммattyк өз ара аракеттенүүнүн ролу	4–7
Күчүнө киryүү күнү.....	8
Максаттары	9
Аныктамалар.....	10
Талаптар	
Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар	11–13
Маалымдоо керек болгон маселелер.....	14–17
Маалыммattyк өз ара аракеттенүү процесси.....	18–22
Документация	23
Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар	
Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар	A1–A8
Маалымдоо керек болгон маселелер.....	A9–A36
Маалыммattyк өз ара аракеттенүү процесси.....	A37–A53
Документация	A54
1-тиркеме. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыммattyк өз ара аракеттенүүгө байланыштуу, СКЭС 1де жана айрым АЭСте камтылган өзгөчө талаптар	
2-тиркеме. Уюмдун эсепке алуу практикасынын сапаттык аспекттери	

Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 260 «*Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттөнүүнү*» АЭС 200 «*Көз карандысыз аудитордук негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү*» менен бирге кароо керек.

ISA

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү

1. Ушул Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү боюнча аудитордун милдеттерин белгилейт. Ушул стандартты колдонуу корпоративдик башкаруунун түзүмүнөн же уюмдун өлчөмүнөн көз каранды эместигине карабастан, анын айрым аспекттери бардык корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананы жетектөөгө катышкан учурларда, ошондой эле баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканаларга карата колдонулат. Ушул стандарт алар корпоративдик башкарууга карата ыйгарым укуктарга ээ болгон учурлардан тышкary, ишкананын жетекчилиги же анын ээси менен маалыматтык өз ара аракеттенүүсүнө карата талаптарды белгилебейт.
2. Ушул стандарт финанссылык отчеттуулуктун аудитинин контекстинде баяндалат, бирок зарыл болгондо конкреттүү жагдайларда болгон өзгөрүүлөр менен, эгер корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар мындай башка өткөн мезгилдердин финанссылык маалыматын даярдоого көзөмөл үчүн жооп берсе, өткөн мезгилдердин башка финанссылык маалыматынын аудитине карата колдонулат.
3. Финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө натыйжалуу маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн маанилүүлүгүн таануу менен, ушул АЭС аудитордун корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүсүнүн негизги принциптерин камсыздайт жана алар боюнча алар менен маалымат алмашуу зарыл болгон айрым конкреттүү маселелерди көрсөтөт. Башка АЭСте ушул АЭСтин талаптарында саналгандан тышкary, маалымдоо керек болгон кошумча маселелер берилген (1-тиркемени караңыз). Мындан тышкary, АЭС 265¹ корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга аудиттин жүрүшүндө аныктаган, ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө маалымдоого карата өзгөчө талаптарды белгилейт. Ушул стандарттын же айрым АЭС талаптарынын алкагынан чыккан, башка маселелер жөнүндө маалыматты билдириүү мыйзамдарга же ченемдик актыларга ылайык, ошондой эле ишкана менен макулдашшу боюнча же мисалы, бухгалтерлердин улуттук кесиптик уюмунун стандарттарында каралган тапшырмага карата кошумча талаптарга ылайык талап кылышы мүмкүн. Ушул стандарттын жоболорунун бири дагы аудиторго

¹ АЭС 265 «Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жана жетекчиликке ички контролдоо системасындағы кемчиликтер жөнүндө маалымдоо».

корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга башка маселелер жөнүндө маалымдоого тыюу салбайт (A33–A36-пункттарын караңыз).

Маалыммattyк өз ара аракеттенүүнүн ролу

4. Ушул стандарт бириңчи кезекте аудитордун корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыммattyк өз ара аракеттенүүсүнүн маселелерине арналган. Муну менен катар натыйжалуу эки тарааптуу маалыммattyк өз ара аракеттенүү маанилүү процесс болуп саналат, ал:
 - (a) аудиторго жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга белгилүү бир контексте аудитке тиешелүү маселелерди түшүнүүгө жана конструктивдүү жумушчу өз ара мамилелерди түзүүгө жардам берет. Мындай өз ара мамилелер аудитордун көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктүү сактоо шарттарында калыптанат;
 - (b) аудиторго корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардан аудит үчүн маанилүү маалыммattyк алуусуна жардам берет. Мисалы, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар аудиторго ишкананы жана анын чойрөсүн түшүнүүде, аудитордук далилдердин ылайыктуу булактарын аныктоодо, ошондой эле конкреттүү операциялар же окуялар жөнүндө маалыммattyк берүү маселесинде жардам бериши мүмкүн;
 - (c) корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга финанссылык отчеттуулуктуу түзүү процессин көзөмөлдөө боюнча өз милдетин аткаруусуна жардам берет, бул финанссылык отчеттуулуктуу олуттуу бурмалоо тобокелдигин азайтат.
5. Аудитор ушул стандарттын талаптарына ылайык маселелер жөнүндө маалымдоо үчүн жоопкерчилик тартаарын карабастан, ишкананын жетекчилиги корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга корпоративдик башкаруу үчүн маанилүү маселелер жөнүндө маалымдоого милдеттүү. Аудитордун маалыммattyк билдириүүсү ишкананын жетекчилигинин корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга аудитор билдириүүгө милдеттүү болгон маселелер жөнүндө маалымдашы, аудиторду бул маселелер боюнча маалыммattyк өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыруу милдетинен бошотпойт. Ошондой эле, ишкананын жетекчилигинин корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга аудитор билдириүүгө милдеттүү болгон маселелер жөнүндө маалымдашы, аудиторду бул маселелер боюнча маалыммattyк өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыруу милдетинен бошотпойт. Бирок жетекчиликтин мындай маселелер боюнча билдириүүсү аудитордун корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдоо формасына же мөөнөтүнө таасирин тийгизиши мүмкүн
6. Аудиттин эл аралык стандарттарында алар жөнүндө маалыммattyк билдириүү каралган, белгилүү бир маселелер тууралуу так маалымдоо ар бир аудиттин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бирок Аудиттин эл

аралык стандарттары алар тууралуу корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдоо максатында башка маселелерди аныктоо үчүн аудитордун атайын жол-жоболорду өткөрүүсүн талап кылбайт.

7. Мыйзамдар же ченемдик актылар белгилүү бир маселелер боюнча аудитордун корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыммектүү өз ара аракеттенүүсүн чектеши мүмкүн. Мисалы, мыйзамга же ченемдик актыга ылайык маалымматты билдириүүгө же жасалган же болжолдонгон укукка каршы иш-аракеттер фактысы боюнча тиешелүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөгө терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон, маалымматты билдириүүгө же кандайдыр бир башка иш-аракетти жүргүзүүгө тыноу салынышы мүмкүн. Айрым бир жагдайларда аудитордук купуялуулукту сактоо милдеттөмөнлөрдин жана анын маалымматты билдириүү милдеттөмөнлөрдин ортосундагы потенциалдуу чырчатактар өтө татаал болушу мүмкүн, мындай учурларда аудитор юристтин кызмат көрсөтүүлөрүн пайдалана алат.

Күчүнө кириү күнү

8. Ушул стандарт 2016-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин аяктаган мезгилдеги финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет.

Максаттары

9. Аудитордун максаты төмөндөгүлөрде турат:
- (a) корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата аудитордун милдеттери тууралуу так маалымат берүү жана пландалган аудиттин көлөмү жана аны өткөрүү мөөнөттөрү жөнүндө кыскача маалыматты берүү;
 - (b) корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардан аудит үчүн маанилүү маалыматты алуу;
 - (c) корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маанилүү болуп саналган жана мындай жактардын финанссылык отчеттуулукту түзүү процессине көзөмөл жүргүзүү боюнча милдеттерине тиешеси бар, аудиттин жыйынтыгында алынган байкоолор жөнүндө маалыматты өз убагында берүү;
 - (d) аудитордун жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын ортосундагы натыйжалуу эки тараалтуу маалыммектүү өз ара аракеттенүүнү камсыздоо.

Аныкташылар

10. АЭСтердин максаттары үчүн төмөнкү терминдер төмөндө берилген маанилерге ээ болот:
- (а) корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар – ишкананын ишмердүүлүгүнүн стратегиялык багытына көзөмөл кылуу үчүн жоопкерчилик тартуучу жана ишкананын отчеттуулугу менен байланышкан милдеттерге ээ болгон жак (жактар) же уюм (уюмдар) (мисалы, ишенимдүү башкаруучу). Бул милдеттер финанссылык отчеттуулук процессин көзөмөлдөөнү өзүнө камтыйт. Бир катар юрисдикциялардагы айрым ишканаларда корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жетектөөчү персонал, мисалы, жеке же мамлекеттик сектордогу ишкананын коллегиялуу башкаруу органынын аткаруучу мүчөлөрү же менчик ээси болгон жетекчи кириши мүмкүн. Корпоративдик башкаруунун ар кандай түзүмдөрү жөнүндө маалыматты А1–А8-пункттарынан караңыз;
 - (б) жетекчилик – аткаруу ыйгарым укуктарына ээ болгон жана ишкананын өз ишин уюштуруусу үчүн жооп берүүчү жак же жактар. Бир катар юрисдикциялардын айрым ишканаларында жетекчиликтин курамына айрым же бардык корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар, мисалы, коллегиялык башкаруу органынын аткаруучу мүчөлөрү же менчик ээси болгон жетекчиси кирет.

Талаптар

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар

11. Аудитор алар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыра турган, ишкананын корпоративдик башкаруу түзүмүндөгү тиешелүү жакты же жактарды аныкташы керек (А1–А4-пункттарды караңыз).

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын чакан тобу менен маалыматтык өз ара аракеттенүү

12. Эгер аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын чакан тобу менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүргүзсө, мисалы, аудитордук комитет, же кандайдыр бир айрым жак менен, аудитор ал башкаруу органы менен дагы маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырууга милдеттүүбү аныкташы керек (А5–А7-пункттарды караңыз).

Бардык корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананы башкарууга катышкан учурлар

13. Айрым кырдаалда бардык корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананы жетектөөгө катышат, мисалы, чакан бизнес учурунда, ишкананы жалгыз менчик ээси башкарған жана башкаруу ыйгарым укуктары башка эч кимде болбогон учурда. Мындай учурларда эгер ушул стандарттын таланттарына ылайык, маалымдоо керек болгон маселелер жетектөөчү ыйгарым укуктарга ээ болгон жакка же жактарга маалымдалса, жана бул жак же жактар корпоративдик башкаруу үчүн дагы жооп берсе, ошол эле, бирок эми корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу жакка же жактарга бул маселелер жөнүндө дагы бир жолу маалымдоонун зарылчылыгы жок. Бул маселелер 16(с)-пунктта каралган. Бирок, аудитор жетектөөчү ыйгарым укуктарга ээ болгон жакка же жактарга маалымдоо менен, ал башка жагдайларда ал корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар катары маалымдоого милдеттүү болгондордун баарына тиешелүү түрдө маалымдаганына ынанышы керек (A8-пункттуу караңыз).

Маалымдоо керек болгон маселелер

Финансылык отчеттуулуктун аудитине карата аудитордун милдеттери

14. Аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата аудитордун милдеттери, анын ичинде төмөндөгүлөр жөнүндө маалымдашы керек:
- (a) аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын көзөмөлү алдында ишкананын жетекчилиги тарабынан даярдалган финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди түзүү жана билдириүү үчүн жоопкерчилик тартат;
 - (b) финанссылык отчеттуулуктун аудити жетекчилики же корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарды алардын милдеттеринен баштапкыт (A9–A10-пункттарды караңыз).

Аудиттин пландаштырылган көлөмү жана жүргүзүү мөөнөтү

15. Аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга аудиттин пландаштырылган көлөмү жана жүргүзүү мөөнөтү жөнүндө кыскача маалымат бериши керек, бул өзүнө аудитор тарабынан аныкталган олуттуу тобокелдиктер жөнүндө маалыматтарды билдириүүнү камтыйт (A11–A16-пункттарды караңыз).

Аудиттин жүрүшүндө аныкталган маанилүү маселелер

16. Аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга төмөндөгүлөрдү маалымдашы керек (A17–A18-пункттарды караңыз):
- (a) аудитордун ишкананын эсеп практикасынын олуттуу сапаттык аспекттери, анын ичинде анын эсеп саясаты, баалануучу маанилер жана финанссылык отчеттуулукта маалыматтык ачып

**КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАР МЕНЕН
МААЛЫММАТТЫК ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ**

көрсөтүү жөнүндө пикири. Зарыл болгон учурда аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга эмне үчүн ал финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясына ылайык, бухгалтердик эсептин кандайдыр бир маанилүү методу ишкананын конкреттүү шарттары үчүн эң ылайыктуу деп эсептеле турганын түшүндүрүшү керек (A19–A20-пункттарды караңыз);

- (b) аудитор аудиттин жүрүшүндө кабылган, олуттуу кыйынчылыктар жөнүндө маалымат, эгерде мындалар болсо (A21-пунктту караңыз);
- (c) бардык корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананы жетектөөгө катышкан учурлардан тышкary:
 - (i) аудиттин жүрүшүндө пайда болгон жана талкууланган же жетекчилик менен кат алышуунун предмети болгон маанилүү маселелер (A22-пунктту караңыз); жана
 - (ii) аудитор сураган жазуу жүзүндөгү билдириүү;
- (d) аудитордук корутундуун формасына жана мазмунуна таасирин тийгизүүчү жагдайлар, эгер мындалар болсо (A23–A25-пункттарды караңыз);
- (e) аудитордун кесипкөй ой жүгүртүүсүнө ылайык, финансыйлык отчеттуулукту даярдоо процессин көзөмөлдөө үчүн маанигэ ээ болгон, аудиттин жүрүшүндө пайда болгон башка маанилүү маселелер (A26–A28-пункттарды караңыз).

Аудитордун көз карандысыздыгы

17. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканалар учурунда, аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга төмөндөгүлөр жөнүндө маалымдашы керек:
- (a) аудитордук топ жана аудитордук уюмдун башка кызматкерлери (зарыл болгондо), аудитордук уюмдун өзү жана эгер мүмкүн болсо, тармакка кирген уюмдар көз карандысыздыкка карата тиешелүү этикалык талаптарды сактап жатканы ырасталган билдириүү жөнүндө; жана
 - (i) аудитордук уюмдун, тармакка кирген уюмдардын жана текшерилип жаткан уюмдун ортосунда пайда болгон, аудитордун кесипкөй ой жүгүртүүсүнө ылайык, негиздүү түрдө көз карандысыздыкка таасир этүүчү деп эсептеле турган, бардык мамилелер жана башка маселелер тууралуу. Аларга финансыйлык отчеттуулук менен жабыла турган мезгилдин, аудитордук уюмдун жана тармакка

кирген уюмдардын аудит менен байланыштуу да, аудит менен байланышпаган да, аудит жүргүзүлгөн ишканага жана ал контролдогон бөлүмдөргө көрсөтүлгөн, кызмат көрсөтүлөрү үчүн сыйакылардын жалпы суммасы кириши керек. Көрсөтүлгөн сыйакы кызмат көрсөтүлөрдүн аудитордун көз карандысыздыгына таасирин баалоодо корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жардам берүү үчүн тиешелүү категориялар боюнча бөлүштүрүлүшү керек;

- (ii) аныкталган көз карандысыздыкты бузуу коркунучтарын жоюу же аларды алгылыктуу денгээлге чейин азайтуу максатында колдонулган, тиешелүү этияттүү чаалары жөнүндө (A29–A32-пункттарды караңыз).

Маалыматтык өз ара аракеттенүү процесси

Маалыматтык өз ара аракеттенүү процессин уюштуруу

18. Аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалыматтык билдириүүлөрдүн формасы, мөөнөттору жана болжолдонгон жалпы мазмуну жөнүндө маалымдашы керек (A37–A45-пункттарды караңыз).

Маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн формалары

19. Аудитор эгер, аудитордун кесипкөй ой жүгүртүүсүнө ылайык, оозеки маалымдоо адекваттуу болбосо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга аудиттин жүрүшүндө аныкталган маанилүү маселелер жөнүндө жазуу жүзүндө маалымдашы керек. Жазуу жүзүндөгү билдириүү аудиттин жүрүшүндө пайда болгон бардык маселелерди камтышы керектиги милдеттүү эмес (A46–A48-пункттарды караңыз).

20. Аудитор бул 17-пунктка ылайык талап кылынганда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга аудитордун көз карандысыздыгы жөнүндө жазуу жүзүндө маалымдашы керек.

Маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн мөөнөтү

21. Аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү өз убагында жүргүзүшү керек (A49–A50-пункттарды караңыз).

Маалыматтык өз ара аракеттенүү процессинин адекваттуулугу

22. Аудитор аудитордун жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын ортосундагы эки тараптуу маалыматтык өз ара аракеттенүү процесси, аудит максаттарынын көз карашында адекваттуу болгонбу

аныкташы керек. Эгер жок болсо, анда аудитор, эгер мындайлар болсо, алардын олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалашы жана жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу мүмкүнчүлүгү, ошондой эле тиешелүү чараларды көрүү үчүн кесепеттерди баалашы керек (A51–A53-пункттарды караңыз).

Documentation

23. Эгер ушул стандарттын талаптарына ылайык, алар тууралуу маалымдоо керек болгон маселелер жөнүндө маалымат оозеки түрдө билдирилсе, аудитор бул маселелерди аудитордук документацияда алар жөнүндө ким жана качан маалымдаганы тууралуу маалымат менен бирге чагылдырышы керек. Эгер маселелер жөнүндө маалымат жазуу жүзүндө билдирилсе, аудитор аудитордук документациянын курамында мындай билдириүүнүн көчүрмөсүн сактاشы керек² (A54-пунктту караңыз).

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар (11-пунктту караңыз)

- A1. Корпоративдик башкаруунун түзүмү маданий жана укуктук чөйрөнүн өзгөчөлүгүнүн таасирин, ошондой эле ишкананын өлчөмүн жана анын менчигинин мүнөздөмөсүн чагылдыруу менен, конкреттүү юрисдикцияга жана ишканага жараша айырмаланат. Мисалы:

- Айрым юрисдикцияларда байкоочу кеңеш бар (толук же негизинен аткаруучу орган болуп саналбаган), ал юридикалык жактан аткаруучу (жетектөөчү) органдан ажыратылган (башкаруунун эки деңгээлдүү түзүмү). Башка юрисдикцияларда көзөмөлдөө дагы, аткаруу дагы функциялары юридикалык жактан бир (же бирдиктүү) органга жүктөлгөн (башкаруунун бир деңгээлдүү түзүмү).
- Айрым ишканаларда корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананын уюштуруу-укуктук формасынын ажыралгыс бөлүгү болуп саналган кызматты ээлешет, мисалы, ишкананын директорлук кызмат орундары. Башка ишканаларда, мисалы, айрым мамлекеттик ишканаларда, корпоративдик башкаруу функциясы ишкананын бир бөлүгү болуп саналбаган органга жүктөлгөн.

² АЭС 230 «Аудитордук документация», 8–11 жана А6-пункттары.

- Бир катар учурларда айрым же бардык корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананы жетектөөгө катышат. Башка учурларда корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар жана жетекчилик ар башка адамдар болуп саналат.
 - Айрым учурларда корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананын финанссылык отчеттуулугун түзгөн бардык отчеттор даярдалганы жөнүндө чечимди бекитүү жана кабыл алуу үчүн жоопкерчилик тартышат³, башка ишканаларда бул функция жетекчиликке жүктөлгөн.
- A2. Корпоративдик башкаруу көпчүлүк ишканаларда башкаруу органынын жамааттык жоопкерчилиги болуп саналат, мисалы, директорлор кеңешинин, байкоочу кеңештин, өнөктөштөрдүн, менчик ээлеринин, башкаруучу комитеттин, башкаруучулар кеңешинин, ишенимдүү башкаруучулардын же ушул сыйктуу ыйгарым укуктары бар жактардын. Бирок айрым чакан ишканаларда корпоративдик башкаруу функциясы бир адамга, мисалы, башка менчик ээлери жок болсо, менчик ээси болгон жетекчиге, же жалгыз ишенимдүү башкаруучуга жүктөлүшү мүмкүн. Эгер корпоративдик башкаруу жамааттык жоопкерчилик болуп саналса, анда аудитордук комитет, же өзүнчө жак сыйктуу чакан топко башкаруу органына анын милдеттерин аткарууда көмөк көрсөтүү максатында белгилүү бир милдеттерди аткаруу үчүн жоопкерчилик жүктөлүшү мүмкүн. Альтернатива катары чакан топ же өзүнчө жак башкаруу органынын милдетинен айырмаланган, белгилүү бир, юридикалык аныкталган милдеттер чөйрөсүнө ээ болушу мүмкүн.
- A3. Мынданай ар түрдүүлүк ушул стандарттын алкагында аудиттин бардык учурлары үчүн аудитор тигил же бул маселе боюнча баарлашуусу керек болгон жакты (жактарды) аныктоо аудиттин бардык учурлары үчүн мүмкүн эместигин түшүндүрөт. Мындан тышкary, айрым учурларда маалымдоо керек болгон жакты же жактарды бир жактуу аныктоо колдонуудагы ченемдик базага байланыштуу же тапшырманын кандаидыр бир башка жагдайларынын кесепетинде белгилүү бир кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн, мисалы, айрым үй-бүлөлүк ишканалар, айрым коммерциялык эмес уюмдар, ошондой эле айрым мамлекеттик ишканалар сыйктуу корпоративдик башкаруу түзүмү формалдуу аныкталбаган ишканалар учурунда. Мынданай учурларда аудитор тапшырманы аткаруу үчүн аудиторду тарткан тарап менен, маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүргүзүү зарыл болгон тиешелүү

³ АЭС 700 А68 (кайра каралган) «Финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандыруу жана корутундуу түзүүдө» каралгандай, финанссылык отчеттуулукту түзгөн бардык отчеттор даярдалганы жөнүндө чечимди бекитүү жана кабыл алуу үчүн жоопкерчилик, бул контексте тиешелүү эксперттүүлөрү менен, финанссылык отчеттуулукту түзгөн бардык отчеттор даярдалганы жөнүндө корутундуу чыгаруу боюнча ыйгарым укуктардын болушун түшүндүрөт.

жакты же жактарды талкуулоо жана макулдашуу зарылчылыгына кабылышы мүмкүн. Ал ким менен өз ара аракеттениши керектиги жөнүндө чечим кабыл алууда, аудитордун АЭС 315 (кайра каралган)⁴ ылайык, ишкананын корпоративдик башкаруу түзүмүн жана жолжоболорун түшүнүүсү маанилүү ролду ойнойт. Маалымдоо керек болгон тиешелүү жак же жактар ал жөнүндө маалымат билдирилиши керек болгон маселеге жараша өзгөрүшү мүмкүн.

- A4. АЭС 600 топтун аудитору алар жөнүндө корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдашы керек болгон конкреттүү маселелерди камтыйт⁵. Эгер ишкананын топтун компоненти болуп саналса, компоненттин аудитору маалымдашы керек болгон тиешелүү жак же жактар тапшырманын жагдайларына жана ал жөнүндө маалымат билдирилиши керек болгон маселеге жараша аныкталат. Айрым учурларда бир нече компонент бир ички контролдоо системасынын алкагында бирдей ишти жүргүзүп жана бирдей бухгалтердик эсеп практикасын колдонушу мүмкүн. Эгер мындай компоненттердин корпоративдик башкаруусу үчүн бир эле жак жооп берсе (мисалы, жалпы директорлор кенеси), анда бул компоненттерге бир убакта маалымдоо аркылуу маалыматты кайталоодон оолак болууга мүмкүн.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын чакан тобу менен маалыматтык өз ара аракеттенүү (12-пункттуу караңыз)

- A5. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын чакан тобу менен маалыматтык өз ара аракеттенүү маселелерин кароодо, аудитор төмөндөгү маселелерди эске алыши мүмкүн:

- чакан топтун жана башкаруу органынын тиешелүү милдеттери;
- ал жөнүндө маалымдоо керек болгон маселенин мүнөзү;
- мыйзамдардын же ченемдик актылардын тиешелүү талантары;
- чакан топто маалыматты билдириүүгө байланыштуу ишаракеттерди жүргүзүү үчүн ыйгарым укуктардын жана кошумча маалымат берүү боюнча мүмкүнчүлүктөрдүн жана аудиторго керек боло турган түшүндүрмөлөрдүн болушу.

⁴ АЭС 315 (кайра каралган) «Ишкананы жана анын чойросун изилдөө аркылуу олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин табуу жана баалоо».

⁵ АЭС 600 «Топтун финанссылык отчеттүүлүгүнүн (анын ичинде компоненттердин аудиторлорунун ишини) аудитинин өзгөчөлүктөрү», 49-пункт.

- A6. Маалыматты толук же кыскача түрдө, ошондой эле башкаруу органына жеткирүү зарылчылыгы жөнүндө чечим кабыл алууда, аудитор чакан топ тиешелүү маалыматты башкаруу органына канчалык натыйжалуу жана талаптагыдай түрдө билдирип жатканы боюнча өз баасын эске алыши мүмкүн. Тапшырманын шарттарын макулдашууда аудитор бул мыйзам же ченемдик акты менен тыюу салынган учурлардан тышкary, башкаруу органына түздөн-түз маалымдоо укугун ал өзүнө калтыра турганын түз билдире алат.
- A7. Аудитордук комитеттер (же башкача атальштагы ушул сыйктуу чакан топтор) көптөгөн юрисдикцияларда бар. Аудитордук комитеттер менен (алар болгондо) маалыматтык өз ара аракеттенүү, бул комитеттердин конкреттүү ыйгарым укуктары жана функциялары айырмаланышы мүмкүн экенине карабастан, аудитордун корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүсүндө негизги элемен болуп калды. Корпоративдик башкаруунун тиешелүү принциптери төмөндөгүлөрдү карайт:
- аудиторду аудитордук комитеттин жыйынына үзгүлтүксүз чакырышат;
 - аудитордук комитеттин төрагасы, эгер зарыл болсо, аудитордук комитеттин башка мүчөлөрү аудитор менен мезгил-мезгили менен өз ара аракеттенет;
 - аудитордук комитет уюмдун жетекчилигинин катышуусу жок кеминде жылына бир жолу аудитор менен жолугушуу өткөрөт.

Бардык корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананы башкарууга катышкан учурлар (13-пункттуу караңыз)

- A8. Айрым учурларда бардык корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананы башкарууга катышат жана маалыматтык өз ара аракеттенүүгө карата талаптарды колдонуу бул жагдайга жараша өзгөрөт. Мындаидай учурларда жетектөөчү ыйгарым укуктарга ээ болгон жак же жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү башка жагдайларда аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар катары маалымдоого милдеттүү болгондордун баарына тиешелүү маалымдоону камсыздай албай калышы мүмкүн. Мисалы, бардык директорлор ишкананы жетектөөгө катышкан ишканаларда, алардын айрымдары (мисалы, маркетинг үчүн жооп берүүчү директор) башка директор менен (мисалы, финанссылык отчеттуулукту түзүү үчүн жооп берүүчү директор менен) талкуулангандай маанилүү маселелер жөнүндө билбеши мүмкүн.

Маалымдоо керек болгон маселелер

Финансылык отчеттуулуктун аудитине карата аудитордун милдеттери (14-пунктту караңыз)

A9. Финансылык отчеттуулуктун аудитине карата аудитордун милдеттери көп учурда тапшырманын шарттары жөнүндө макулдашуу катында же тапшырманын шарттары чагылдырылган, башка ылайыктуу формадагы жазуу жүзүндөгү макулдашууга киргизилет.⁶ Мыйзамдардын же ченемдик актылардын талаптарына ылайык же уюмдагы корпоративдик башкаруунун түзүмүнө ылайык, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар тапшырманын шарттарын аудитор менен макулдашуусу керек болот. Эгер мындай талаптар жок болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга тапшырманын шарттары жөнүндө макулдашуу катынын же жазуу жүзүндөгү макулдашуунун көчүрмөсүн берүү көрсөтүлгөн жактарга төмөндөгүдөй маселелер жөнүндө маалымдоонун талаптагыдай ыкмасы болушу мүмкүн:

- ишкананын финанссылык отчеттуулугу жөнүндө пикирди билдириүү максатына ээ болгон, Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудит жүргүзүү үчүн аудитордун жоопкерчилиги тууралуу. Буга ылайык, Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык маалымдоо керек болгон маселелер финанссылык отчеттуулуктун аудитинин жүрүшүндө пайды болгон жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар үчүн алар финанссылык отчеттуулукту түзүү процессине көзөмөл жүргүзүүдө мааниге ээ болгон, аудиттин маанилүү маселелерин камтыйт;
- аудиттин эл аралык стандарттарында аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдоо үчүн кошумча маселелерди аныктоо максатында жол-жоболорду иштеп чыгышы керектиги жөнүндө талаптардын жок болушу;
- АЭС 701⁷ колдонулган учурларда, аудитордун милдети аудиттин негизги маселелерин аныктоо жана алар жөнүндө аудитордук корутундуда маалымдоо болот;
- эгер орундуу болсо, мыйзамдын же ченемдик актынын талаптарына, ишкана менен макулдашууга же бул тапшырмага карата колдонула турган кошумча талаптарга, мисалы, бухгалтерлердин улуттук кесиптик бирикмелеринин

⁶ АЭС 210 «Аудитордук тапшырмалардын шарттарын макулдашуунун» 10-пунктун караңыз.

⁷ АЭС 701 «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо».

стандарттарынын талаптарына ылайык конкреттүү маселелер
боюнча маалымдоо үчүн аудитордун жоопкерчилиги тууралуу.

- A10. Мыизам же ченемдик акты, ишканан менен макулдашуу же бул аудитордук тапшырмага карата колдонулуучу кошумча талаптар корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалымматтык өз ара аракеттенүүнүн көнүри алкагын карашы мүмкүн. Мисалы, (а) ишканан менен макулдашууда алар жөнүндө маалымдоо керек болгон маселелер аудитордук уюм же тармакка кирген уюм көрсөткөн, финанссылык отчеттуулуктун аудити менен байланышпаган башка кызматтарды көрсөтүүнүн жүрүшүндө пайда болгонуна жараша билдирилиши керек; (б) мамлекеттик сектордо аудитордун тапшырмасы боюнча алар жөнүндө маалымдоо керек болгон маселелер иштин жыйынтыктарынын аудити сыйктуу, башка иштерди аткаруунун жүрүшүндө аудитор тарабынан алар аныкталганына жараша билдирилиши керектиги каралышы мүмкүн.

*Аудиттин пландаштырылган көлөмү жана өткөрүү мөөнөтү (15-пунктту
караңыз)*

- A11. Аудиттин пландаштырылган көлөмү жана өткөрүү мөөнөтү жөнүндө маалымдоо:

- (а) корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга аудитордун ишинин жыйынтыктарын жакшы түшүнүүгө, аудитор менен тобокелдик маселелерин жана маанилүүлүк түшүнүгүн талкуулоого, ошондой эле аларга карата аудитордон кошумча жол-жоболорду аткарууну өтүнүшү мүмкүн болгон чөйрөлөрдү аныктоого жардам берет;
- (б) аудиторго ишкананы жана анын чөйрөсүн жакшы түшүнүүгө жардам берет.
- A12. Аудитор тарабынан аныкталган олуттуу тобокелдиктер жөнүндө корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдоо аларга бул маселелерди жана алар аудиттин жүрүшүндө өзгөчө кароону талап кылган себептерди жакшы түшүнүүде жардам берет. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маанилүү тобокелдиктер жөнүндө маалымдоо мындай жактарга финанссылык отчеттуулукту түзүү процессин көзөмөлдөө боюнча өз милдеттерин аткарууда жардам берет.
- A13. Маалымдоо үчүн маселелер төмөндөгүлөрдү камтышы мүмкүн::

- аудитор ак ниетсиз иш-аракеттердин же каталардын кесепетиндеги олуттуу бурмaloонун маанилүү тобокелдиктерине жооп иретинде кандай чаralарды көрүүнү пландайт;

- аудитор олуттуу бурмалоонун жогорку баалануучу тобокелдиктери бар чөйрөлөргө карата кандай иш-аракеттерди көрүүнү пландайт;
- аудит үчүн маанилүү болуп саналган, ички контролдоо каражаттарын текшерүүгө карата аудитордун мамилеси кандай;
- аудит контекстинде маанилүүлүк түшүнүгүн колдонуу⁸
- пландалган аудитордук жол-жоболорду же аудиттин жыйынтыктарын баалоону өткөрүү үчүн керектүү, адистештирилген көндүмдөрдүн же билимдин мүнөзү жана көлөмү, анын ичинде аудитордун экспертина тартуу маселеси.⁹
- АЭС 701 колдонулган учурда, аудит жүргүзүүдө аудитордун олуттуу көнүл буруусун талап кылган чөйрөлөр болуп саналган жана ага ылайык, аудиттин маанилүү маселелери болуп санала турган, маселелер жөнүндө аудитордун алдын ала пикири;
- айрым билдириүүлөрдүн кесепеттерин кароого жана финанссылык отчеттүүлүкту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын же ишкананын ишмердүүлүгүнүн, анын финанссылык шарттарынын жана чөйрөсүнүн олуттуу өзгөрүүлөрү жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүүгө карата аудитор тарабынан пландалган ыкма.

A14. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен талкуулоо максатка ылайыктуу болгон, башка пландаштыруу маселелери төмөндөгүлөрдү камтыйт:

- шканада ички аудит кызматы болгон учурда, тышкы жана ички аудиторлордун биргелешкен иши кантип конструктивдүү жана бири бирин толуктоочу боло алат, анын ичинде ички аудит кызматынын ишин пландаштырылган колдонуу, ошондой эле аудиторго түздөн-түз көмөк көрсөтүү үчүн ички аудиторлорду пландаштырылган колдонуунун мүнөзү жана көлөмү.¹⁰
- корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын төмөндөгүлөр жөнүндө пикири:
 - алар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү жүзөгө ашыруу керек болгон, ишкананын корпоративдик башкаруу түзүмүндөгү тиешелүү жак же жактар жөнүндө;

⁸ АЭС 320 «Аудитти пландаштыруудагы жана жүргүзүүдөгү маанилүүлүк».

⁹ АЭС 620 «Аудитордун экспертигинин ишин пайдаланууну» караңыз.

¹⁰ АЭС 610 (2013-ж. кайра каралган) «Ички аудиторлордун ишин пайдалануу», 20 жана 31-пункттар;

- корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын жана жетекчиликтин ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү;
- ишкананын максаттары жана стратегиялары, ошондой эле олуттуу бурмалоого алып келиши мүмкүн болгон, булар менен байланыштуу бизнес-тобокелдиктер;
- корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын пикиринде, аудиттин жүрүшүндө өзгөчө көңүл бурууга татыктуу болгон маселелер, ошондой эле алар кошумча жол-жоболорду өткөрүүнү суроону ниет кылган бардык чайрөлөр;
- жөнгө салуучу органдар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн олуттуу көлемү;
- корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын пикиринде, ишкананын финанссылык отчеттуулугуна жүргүзүлө турган аудитке таасир тийгизиши мүмкүн болгон башка маселелер;
- корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын төмөндөгүлөргө карата позициясы, маалымдуулугу жана иш-аракеттери (а) ишкананын ички контролдоо системасы жана анын ишканы үчүн мааниси, анын ичинде корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ички контролдоо системасынын натыйжалуулугуна кантип көзөмөл жүргүзө турганы жөнүндө маселе, жана (б) иш жүзүндөгү же мүмкүн болуучу ак ниетсиз аракеттерди аныктоо;
- бухгалтердик эсеп стандарттарындагы, корпоративдик башкаруу практикасындагы, уюштурулган соодага жетүү мүмкүндүгүн алуу жана бул маселелерге байланыштуу эрежелердеги өзгөрүүлөргө жооп иретинде корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын иш-аракеттери, ошондой эле мынтай жагдайлардын, мисалы, финанссылык отчеттуулуктун жалпы берилишине, түзүмүнө жана мазмунуна таасири, анын ичинде:
 - финанссылык отчеттуулукта берилген маалыматтын жөндүүлүгү жана ишенимдүүлүгү, салыштырмалуулугу жана түшүнүктүүлүгү;
 - ага тиешеси жок маалымат киргизүүнүн, же ачып көрсөтүлгөн маселелерди туура түшүнүүнүн оордугунун кесепетинде финанссылык отчеттуулуктун сапаты төмөндөгөнбү же жокпу деген маселени кароо;

КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАР МЕНЕН
МААЛЫММATTЫК ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ

- аудитор менен мурдагы маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн жыйынтыктары боюнча, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын иш-аракеттери;
- АЭС 720да (кайра каралган) берилген аныктамага ылайык, башка маалыматты камтыган документтер жана мындай документтерди чыгаруунун пландаштырылган тартиби жана мөөнөтү. Аудитор аудитордук корутунду күнүнөн кийин башка маалыматты алууну божомолдогондо, ал корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен аудитор аудитордук корутунду күнүнөн кийин алынган башка маалымат олуттуу бурмaloону камтыйт деген тыянакка келген учурларда тиешелүү же зарыл болушу мүмкүн болгон иш-аракеттерди талкуулай алат.

- A15. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү аудиторго аудиттин көлөмү жана мөөнөтүн пландаштырууда жардам бере турганына карабастан, бул анын аудиттин жалпы стратегиясын жана аудит планын, анын ичинде жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди чогултуу үчүн керектүү жол-жоболордун мүнөзүн, мөөнөтүн жана көлөмүн иштеп чыгуу үчүн жеке жоопкерчилигин өзгөртпөйт.
- A16. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга аудиттин пландаштырылган мөөнөтү жана көлөмү жөнүндө маалымдоо процессинде аудиттин натыйжалуулугун тобокелдикке дуушар кылбашы үчүн этиятыкты сакташи керек, өзгөчө айрым же бардык корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананы жетектөөгө катышкан учурларда. Мисалы, кен-кецири аудитордук жол-жоболордун мүнөзү жана мөөнөтү жөнүндө маалымдоо бул жол-жоболордун натыйжалуулугун төмөндөтүшү мүмкүн жана аларды алдын ала болжолдоого мүмкүндүк берет.

Аудиттин жүргүшүндө аныкталган маселелер (16-пунктту караңыз)

- A17. Аудиттин жүргүшүндө аныкталган маселелер жөнүндө маалымдоо аудитордук далилдерди алуу процессин аяктоо үчүн корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардан кошумча маалыматты алууга суроо-талапты камтыши мүмкүн. Мисалы, аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар конкреттүү операцияларга же окуяларга тиешелүү фактылар жана жагдайлар боюнча аудитор сыйктуу эле түшүнүккө ээ экенин ырасташы мүмкүн.

- A18. АЭС 701 колдонулган учурда¹¹, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыммattyк өз ара аракеттенүү, 16-пункттун талаптарына ылайык, ошондой эле 15-пункттун талаптарына ылайык, аудитор тарабынан аныкталган маанилүү тобокелдиктерге карата маалыммattyк өз ара аракеттенүү, аудитордун анын өзгөчө көңүл бурууну талап кылган маселелерди аныктоосу үчүн өзгөчө маанигээ болот жана буга ылайык, алар аудиттин негизги маселелери болушу мүмкүн.

Эсеп практикасынын маанилүү сапаттык аспекттери (16(a)-пунктту караңыз

- A19. Финансылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы, эреже болгондой, ишканага баалануучу маанилерди аныктоо жана эсеп саясатына карата ой жүгүртүү жана финанссылык отчеттуулукта маалыммatty ачып көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн берет, мисалы, ага карата олуттуу баалоонун айкын эместиги бар баалануучу маанилерди түзүү үчүн негизги божомолдорду колдонуу менен байланыштуу. Мындан тышкary, мыйзамдардын, ченемдик актылардын же финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын талаптарына ылайык, отчеттуулуктун эскертүүлөрүндө эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача серебин берүү же финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик тарабынан колдонулган, өтө оор, субъективдүү же татаал ой жүгүртүүлөр жөнүндө кошумча маалыммatty аныктоо жана финанссылык отчеттуулукту пайдалануучуларга берүү үчүн «маанилүү баалануучу маанилерге» же «эсеп саясатынын жана практикасынын маанилүү жоболоруна» шилтеме берүү керек.
- A20. Натыйжада аудитордун финанссылык отчеттуулуктун субъективдүү аспекттери жөнүндө пикири корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар үчүн, алар финанссылык отчеттуулукту түзүү процессин көзөмөлдөө боюнча өз милдеттерин аткаруусунда өзгөчө маанилүү болушу мүмкүн. Мисалы, A19-пунктунда берилген маселелерге байланыштуу, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарды олуттуу тобокелдиктердин пайда болушуна алып келе турган, баалануучу маанилер үчүн мүнөздүү болгон, баалоонун айкын эместиги жөнүндө маалыммatty ачып көрсөтүүнүн адекваттуулугун аудитордун баалоосу кызыктырыши мүмкүн. Ишкананын эсеп саясатынын маанилүү сапаттык аспекттери жөнүндө ачык жана конструктивдүү маалымдоо эсеп практикасынын маанилүү принциптеринин орундуулугу жөнүндө комментарииди камтышы мүмкүн. 2-тиркемеде бул маалыммattyк өз ара аракеттенүүгө киргизилиши мүмкүн болгон маселелер берилген.

¹¹ АЭС 701, 9–10-пункттар

Аудитор аудиттин жүрүшүндө кабыла турган олуттуу кыйынчылыктар (16(b)-пункттуу караңыз)

A21. Аудитор аудиттин жүрүшүндө кабылган олуттуу кыйынчылыктар төмөндөгүлөр болушу мүмкүн:

- жетекчилик тарабынан олуттуу кечикириүүлөр, ишкананын персоналына жетүү кыйынчылыгы же жетекчиликтин аудиторго аудитордук жол-жоболорду аткаруу үчүн керектүү маалыматты берүүнү каалабастыгы;
- аудит жүргүзүү үчүн белгиленген, негизсиз кыска мөөнөт;
- жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу үчүн талап кылышканан өтө ашыкча кошумча аракеттер;
- күтүлгөн маалыматтын жеткиликтүү эместиги.
- ишканын жетекчилиги аудиторго койгон чектөөлөр.
- жетекчиликтин тиешелүү суроо-талап түшкөн учурда ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө баалоо жүргүзүүнү же кенейтүүнү каалабастыгы.

Айрым жагдайларда мындай кыйынчылыктар аудиттин көлөмүн чектөө болушу мүмкүн, бул аудитордук пикирди модификациялоого алып келет.¹²

Жетекчилик менен талкууланган же кат альшуу предмети болгон маанилүү маселелер (16(c)(i)-пунктуну караңыз)

A22. Жетекчилик менен талкууланган же кат альшуу предмети болгон маанилүү маселелер төмөндөгүлөрдү камтышы мүмкүн:

- жыл ичинде орун алган олуттуу окуялар же операциялар;
- ишканага таасирин тийгизген, бизнес жүргүзүү шарттары, ошондой эле олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине таасир тийгизиши мүмкүн болгон бизнес-пландар жана бизнес-стратегиялар;
- жетекчиликтин башка бухгалтерлер менен бухгалтердик эсеп же аудит маселелери боюнча консультация өткөрүүсү;
- бухгалтердик эсеп практикасы, аудит стандарттарын колдонуу же аудит жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн же башка кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы сыйктуу маселелер боюнча

¹² АЭС 230 «Аудитордук документация», 8–11 жана A6-пункттары.

аудиторду баштапкы же кайра дайындоо менен байланыштуу талкуулоо же кат алышуу;

- Толук эмес фактыларга же алдын ала маалыматка байланышкан баштапкы пикир келишпестиктерди кошпогондо, жетекчилик менен пикир келишпестиктерди жараткан, аларды кийин кошумча тийиштүү фактыларды же маалыматты ала турган аудитор чече турган олуттуу маселелер.

Аудитордук корутундуунун формасына жана мазмунуна таасириң тийгизүүчү жагдайлар (16(d)-пункттуу караңыз)

- A23. АЭС 210дун талаптарына ылайык аудитор аудитордук тапшырманын шарттарын жагдайларга ылайык, жетекчилик же корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен макулдашусу керек¹³. Аудитордук тапшырманын макулдашылган шарттары аудитордук тапшырманын шарттары жөнүндө макулдашуу катта же башка ылайыктуу формадагы жазуу жүзүндөгү макулдашууда документтештирилиши керек жана аудитордук корутундуунун күтүлгөн формасына жана мазмунуна карата шилтемени камтышы керек¹⁴. A9-пунктта түшүндүрүлгөндөй, эгер аудитордук тапшырманын шарттары корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен макулдашылбаса, аудитор аларга аудит үчүн маанигэ ээ болгон маселелер жөнүндө маалымдоо максатында аудитордук тапшырманын шарттары тууралуу макулдашуу каттын көчүрмөсүн аларга бере алат. 16(d)-пунктунун талаптарына ылайык жүзөгө ашырылуучу маалымматтык өз ара аракеттенүүнүн максаты ага байланыштуу аудитордук корутунду өзүнүн формасы жана мазмуну боюнча күтүлгөн корутундуудан айырмаланышы мүмкүн болгон же жүргүзүлгөн аудит жөнүндө кошумча маалыматты камтышы мүмкүн болгон жагдайлар тууралуу корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдоодо турат.
- A24. Аудитор Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык кошумча маалыматты аудитордук корутундуга киргизиши керек же башка учурларда киргизүүнү зарыл деп эсептеген жана алар жөнүндө ал корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдашы керек болгон жагдайлар төмөндөгү кырдаалдарды камтыйт:
- аудитор АЭС 705тин (кайра каралган)¹⁵ жоболоруна ылайык аудитордук корутундуда модификациялаган пикирин билдириүүнү ниет кылат.

¹³ ISA 210, paragraph 9

¹⁴ ISA 210, paragraph 10

¹⁵ ISA 705 (Revised), paragraph 30

- ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө карата олуттуу айкын эместикин болушу АЭС 570ке (кайра караплан) ¹⁶.
- аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымат АЭС 701гө¹⁷ ылайык билдирилген.
- аудитор АЭС 706нын (кайра караплан) ¹⁸ жоболоруна ылайык «Маанилүү жагдайлар» бөлүмүн же «Башка маалыматтар» бөлүмүн киргизүүнү зарыл деп эсептейт же ал муну айрым АЭСтердин талаптарына ылайык жасашы керек;
- аудитор АЭС 720га (кайра караплан) ¹⁹ ылайык, башка маалымат ондолбогон олуттуу бурмалоону камтыйт деген тыянакка келген.

Мындай жагдайларда аудитор бул маселелер аудитордук корутундуда кандай чагылдырыла турганын талкуулоого шарт түзүү үчүн, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга аудитордук корутундуунун долбоорун берүүнү максатка ылайыктуу деп эсептеши мүмкүн.

A25. Аудитор АЭС 700 (кайра караплан) жоболоруна ылайык тапшырманын жетекчисинин аты-жөнүн аудитордук корутундуга кошпоону ниет кылган сейрек учурларда, ал бул ниетти корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен талкуулап жана аларга жеке коопсуздукка олуттуу коркунчилардын болушун жана олуттуулугун өзүнүн баалоосу жөнүндө маалымат бериши керек.²⁰ Аудитор ошондой эле ал муну жасоого уруксат берген, АЭС 700дүн (кайра караплан)²¹ жоболоруна ылайык аудитордук корутундуунун текстине аудитордун жоопкерчилигинин сыйпаттамасын киргизбөөнү чечкен учурларда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү жүргүзүшү керек.

Финансылык отчеттуулукту даярдоо процессине байланыштуу башка маанилүү маселелер (16(е)-пунктту караңыз)

¹⁶ АЭС 570 (кайра караплан) «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү», 25(d)-пункт

¹⁷ АЭС 701, 17-пункт.

¹⁸ АЭС 706 (кайра караплан) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы “Маанилүү жагдайлар” жана “Башка маалыматтар” бөлүмдөрү», 12-пункт.

¹⁹ АЭС 720 (кайра караплан) “Аудитордун башка маалыматка тиешелүү милдеттери”, 18(a)-пункт

²⁰ АЭС 700 (кайра караплан), 46 жана А63-пункттар

²¹ АЭС 700 (кайра караплан), 41-пункт.

- A26. АЭС 300д²² күтүүсүз окуяларга, шарттардын өзгөрүшүнө же аудитордук жол-жоболорду аткаруунун натыйжасында алынган аудитордук далилдерге байланыштуу, аудиторго аудиттин жалпы стратегиясын жана планын, ага ылайык, кайра каралган тобокелдиктерди баалоонун негизинде андан аркы аудитордук жол-жоболордун пландаштырылган мүнөзүн, мөөнөтүн жана көлөмүн модификациялоо талап кылышы мүмкүн экени белгиленет. Аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга мындай маселелер жөнүндө маалымдай алат, мисалы, аудиттин баштапкы пландаштырылган көлөмүн жана аны жүргүзүү мөөнөтүн кошумча талкуулоонун алкагында.
- A27. Аудиттин жүрүшүндө пайда болгон жана финанссылык отчеттуулукту даярдоо процессине көзөмөл жүргүзүүдө, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар үчүн тикелей маанигэ ээ болгон башка маанилүү маселелер ондолгон башка маалыматтардагы олуттуу бурмалоо сыйктуу маселелерди камтыши мүмкүн.
- A28. 16(a)–(d)-пункттарынын талаптарында жана пайдалануу боюнча колдонмодо белгиленбegen учурларда, аудитор тапшырманы аткаруунун сапатына текшерүү жүргүзгөн жак менен (эгер мындай жак дайындалса) талкууланган, же АЭС 220кө²³ ылайык алар тарабынан каралган, башка маселелер жөнүндө маалымдоо зарыл деп эсептеши мүмкүн.

Аудитордун көз карандысыздыгы (*17-пункттуу караңыз*)

- A29. Аудитордон тиешелүү этикалых талаптарды, анын ичинде финанссылык отчеттуулуктун аудити боюнча тапшырмаларды аткарууга тиешелүү көз карандысыздыкты камсыздоо боюнча талаптарды сактоо талап кылышат²⁴.
- A30. Өз ара мамилелер жана башка маселелер жөнүндө, ошондой эле билдириүү керек болгон этияттык чаралары жөнүндө маалымат тапшырманын конкреттүү жагдайларынан көз каранды болот, бирок негизинен төмөндөгү маселелерге тиешелүү болот:
- (а) көз карандысыздык коркуунучтары, аларды төмөнкүдөй классификациялоого болот: жеке кызыкчылык, өзүн өзү контролдоо, жактоочулук, жакын тааныштык, коркуутуп-үркүтүү коркуунучтары; жана

²² АЭС 300 «Финанссылык отчеттуулуктун аудитин пландаштыруу», A15-пункт.

²³ АЭС 220 «Финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө сапатты контролдоонун» 19–22 жана A23–A33-пункттарын караңыз.

²⁴ ISA 200, АЭС 200 «Көз карандысыздык аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү», 14-пункт.

- (b) кесиптик талаптар, мыйзамдар же ченемдик актылар менен каралган этияттык чаралары же ишкананын алкагындагы жана аудитордук уюмдун жеке системаларынын жана жолжоболорунун алкагындагы этияттык чаралары.

- A31. Тиешелүү этикалык талаптар же мыйзамдардын же ченемдик актылардын талаптары дагы көз каандысыздык талаптарын бузулар аныкталган учурларда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын дарегине конкреттүү маалыматтык билдириүлөрдү аныкташи мүмкүн. Мисалы, Бухгалтерлердин эткасынын эл аралык стандарттары боюнча кеңештин Кесипкөй бухгалтерлердин этика кодексине ылайык (БЭЭСК Кодекси) аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга бардык бузулар тууралуу, ошондой эле аудитордук уюм бул бузуларга байланыштуу көргөн же көрүүнү пландаган иш-аракеттер жөнүндө жазуу жүзүндө маалымдашы керек.²⁵
- A32. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканаларга карата колдонула турган, аудитордун көз каандысыздыгы менен байланыштуу маалыматтык өз ара аракеттенүүгө карата талаптар айрым башка ишканаларга, анын ичинде коомдук жактан маанилүү болгон ишканаларга колдонуу үчүн талаптагыдай болушу мүмкүн, мисалы, кызықдар жактардын көптүгүнө же ар түрдүүлүгүнө байланыштуу же бизнестин мүнөзүн жана өлчөмүн эске алуу менен. Мындай ишканалардын мисалдары финанссылык мекемелер (банктар, камсыздандыруу уюмдары жана пенсиялык фонддор сыйктуу), ошондой эле башка ишканалар, мисалы, кайрымдуулук уюмдары болушу мүмкүн. Башка жагынан алганда, көз каандысыздык маселелери жөнүндө маалымдоо мааниге ээ болбогон кырдаалдар жарапалышы мүмкүн, мисалы, бардык корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар аларды жетектөө ишинин алкагында тиешелүү фактылар жөнүндө маалымат алганда. Мындай кырдаал ишкананы менчик ээси болгон жетекчи башкарып, ал эми аудитордук уюм жана тармакка кирген уюм бул ишкананы менен финанссылык отчеттуулуктун аудити жаатында гана иштегендө пайда болушу мүмкүн.

Кошумча маселелер (3-пунктту караңыз)

- A33. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар тарабынан жетекчиликти көзөмөлдөө финанссылык отчеттуулукту даярдоо процессинин ишенимдүүлүгүнө, операциялардын натыйжалуулугуна жана майнашуулугуна жана колдонуудагы мыйзамдардын жана ченемдик актылардын сакталышына карата ишкананын ички

²⁵ БЭЭСК Кодексинин 290.39–49-белүмдөрүн караңыз, анда көз каандысыздык талаптарын бузуу маселелери каралат.

контролдоо системасын иштеп чыгууну, киргизүүнү жана колдоону контролдоону көзөмөлдөөнү камтыйт.

- A34. Аудиторго финанссылык отчеттуулукту даярдоо процессин көзөмөлдөөгө сөзсүз түрдө тиешелүү болбогон, бирок ошол эле убакта ишкананын ишинин стратегиялык бағыттарына же отчеттуулукка тиешелүү ишкананын милдеттенмелерине көзөмөл жүргүзүүдө, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын милдеттери контекстинде маанилүү болгон, кандайдыр бир кошумча маселелер жөнүндө белгилүү болушу мүмкүн. Мындай маселелер, мисалы, корпоративдик башкаруу түзүмү жана жол-жоболору менен байланыштуу олуттуу көйгөйлөрдү, ошондой эле тиешелүү ырастоосуз көрүлгөн, жогорку жетекчиликтин маанилүү чечимдерин же иш-аракеттерин камтыши мүмкүн.
- A35. Кошумча маселелер жөнүндө корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдоо керектиги жөнүндө чечим кабыл алууда, мындай талкуулоо түзүлгөн кырдаалда максатка ылайыксыз болгон учурлардан тышкary, аудитор ага белгилүү болгон, бул сыйктуу маселелерди тиешелүү деңгээлдеги ишкананын жетекчилиги менен талкуурай алат.
- A36. Эгер кандайдыр бир кошумча маселе жөнүндө маалымат билдирилсе, аудитордун корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга төмөндөгүлөр жөнүндө маалымдашы максатка ылайыктуу болот:
- (a) мындай маселелерди аныктоо жана алар жөнүндө маалымдоо финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди түзүүдө камтылган, аудиттин максаты үчүн олуттуу эмес болуп саналат;
 - (b) мындай маселеге карата финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди түзүү үчүн зарыл болгондон тышкary, эч кандай жол-жоболор өткөрүлгөн эмес;
 - (c) мындай кошумча маселелердин болушун аныктоо үчүн эч кандай жол-жоболор өткөрүлгөн эмес.

Маалыматтык өз ара аракеттенүү процесси

Маалыматтык өз ара аракеттенүү процессин орноттуу (18-пункттуу караңыз)

- A37. Аудитордун милдеттерин, аудит жүргүзүүнүн пландаштырылган көлөмүн жана мөөнөтүн жана маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн күтүлгөн жалпы мазмунун билдириүүдөгү ачыктык натыйжалалуу маалыматтык өз ара аракеттенүү үчүн негизди түптөөгө жардам берет.

A38. Натыйжалуу эки тараптуу маалыматтык өз ара аракеттенүүгө шарт түзүшү мүмкүн болгон маселелер төмөндөгүлөрдү талкуулоону камтыйт:

- маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн максаттары. Эгер максат так аныкталса, аудитордо жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарда тиешелүү маселелер жана иш-аракеттер боюнча өз ара түшүнүшүүгө жетишүү үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар, алар мындай маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн жыйынтыгында аныкталат;
- маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыруу формалары;
- конкреттүү маселелер боюнча маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыра турган, аудитордук топтун курамынын ичиндеги жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын ичиндеги жак же жактар;
- аудитордо маалыматтык өз ара аракеттенүү процесси эки тараптуу болооруна божомолдун болушу жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар аудиторго алар аудитке катышы бар деп эсептей турган маселелер жөнүндө билдириет, мисалы, аудитордук жол-жоболордун мүнөзүнө, мөөнөтүнө жана көлөмүнө олуттуу таасир тийгизиши мүмкүн болгон стратегиялык чечимдер жөнүндө, ак ниетсиз аракеттердин болушун шектенүү жөнүндө же аныктоо жөнүндө, ошондой эле жогорку жетекчиликтин ак ниеттүүлүгүнө же даярдык деңгээлине байланыштуу тынчсыздануу жөнүндө;
- аудитор билдириген маселелер боюнча чараларды көрүү жана отчет берүү процесси;
- корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар билдириген маселелер боюнча чараларды көрүү жана отчет берүү процесси.

A39. Маалыматтык өз ара аракеттенүү процесси жагдайларга, анын ичинде ишкананы корпоративдик башкаруунун өлчөмүнө жана түзүмүнө, ошондой эле корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын иштөө методдоруна жана маалымдоо керек болгон маселелердин маанилүүлүгү жөнүндө аудитордун пикирине жараша ар кандай болот. Натыйжалуу эки тараптуу маалыматтык өз ара аракеттенүүнү орнотуудагы кыйынчылыктар аудитордун жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттенүү аудиттин максатына ылайык келбестигин көрсөтүшү мүмкүн (A52-пункттуу караңыз).

Чакан ишканалардын өзгөчөлүктөрү

A40. Чакан ишканалардын аудити учурунда аудитор баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканалар же ири ишканалар менен иштөөгө караганда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен азыраак түзүмдөштүрүлгөн маалыматтык өз ара аракеттенүү процессин колдонушу мүмкүн.

Жетекчилик менен маалыматтык өз ара аракеттенүү

A41. Кадимки аудит процессинин алкагында көпчүлүк маселелер, анын ичинде ушул стандарттын талаптарына ылайык, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдоо керек болгон маселелер жетекчилик менен талкууланышы мүмкүн. Мындай талкууларда жетекчилик ишкананын ишин жүргүзүү үчүн жооп берүүчү, жогорку башкаруу персональнын милдетин, өзгөчө жетекчиликтин финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жоопкерчилигин тааныйт.

A42. Кадимки аудит процессинин алкагында көпчүлүк маселелер, анын ичинде ушул стандарттын талаптарына ылайык, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдоо керек болгон маселелер жетекчилик менен талкууланышы мүмкүн. Мындай талкууларда жетекчилик ишкананын ишин жүргүзүү үчүн жооп берүүчү, жогорку башкаруу персональнын милдетин, өзгөчө жетекчиликтин финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жоопкерчилигин тааныйт.

Үчүнчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү

A43. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар, мыйзамдардын же ченемдик актылардын талаптарына ылайык, же жеке каалоосу боюнча үчүнчү жактарга, мисалы, банкирлерге же жөнгө салуучу органдарга аудитордун жазуу жүзүндөгү маалыматтык билдириүүсүнүн көчүрмөсүн бериши керек. Айрым учурларда үчүнчү жактарга маалыматты ачып көрсөтүү кандайдыр бир башка себептерден улам же мыйзамсыз, же укук ченемсиз болушу мүмкүн. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар үчүн даярдалган жазуу жүзүндөгү билдириүү үчүнчү жактарга берилсе, анда түзүлгөн жагдайларда мындай үчүнчү жактарга бул билдириүү алгач алар үчүн даярдалбаганы жөнүндө маалымдоосу маанилүү болушу мүмкүн, мисалы, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар үчүн жазуу жүзүндөгү билдириүүгө төмөндөгү билдириүүлөрдү киргизүү аркылуу:

(а) ушул билдириүү корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын, эгер мүмкүн болсо, топтун жетекчилигинин же топтун аудиторунун колдонуусу үчүн гана даярдалган, ошондо эле үчүнчү жактар ага таянбашы керек;

- (b) аудитор үчүнчү жактардын алдында эч кандай жоопкерчилик тартпайт; жана
- (c) маалыммatty үчүнчү жактарга ачып көрсөтүүгө же жайылтууга байланыштуу чектөөлөр бар.

A44. Айрым юрисдикцияларда мыйзамга же ченемдик актыга ылайык аудитор төмөндөгүлөргө милдеттүү болушу мүмкүн:

- жөнгө салуучу же укук коргоо органына алар жөнүндө корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдалган белгилүү бир маселелер тууралуу билдириүү. Мисалы, айрым өлкөлөрдө аудитор, эгер жетекчилик жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар аныкталган бурмaloорду жоюу боюнча чараларлы көрбөсө, бийлик органдарына бурмaloолор тууралуу маалымдоого милдеттүү;
- корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар үчүн даярдалган белгилүү бир отчеттордун көчүрмөлөрүн тиешелүү жөнгө салуучу органдарга же кредиттик уюмдарга, ошондой эле борбордук органдар сыйктуу (мамлекеттик сектордун айрым ишканалары учурунда) башка органдарга берүү; же
- кенири коомчулукка корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар үчүн даярдалган отчетторго жетүү мүмкүндүгүн берүү.

- A45. Мыйзамга же ченемдик актыга ылайык аудитор үчүнчү жакты ауитордун корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга билдиригүсүнүн көчүрмөсү менен камсыздоого милдеттүү болгон учурлардан тышкary, аудиторго алгач корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын буга макулдугун алуу талап кылышы мүмкүн.

Маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн формалары (19-пункттуу караныз)

- A46. Натыйжалуу маалыматтык өз ара аракеттенүү түзүмдөштүрүлгөн материалдарды жана жазуу жүзүндөгү отчетторду дагы, азыраак түзүмдөштүрүлгөн билдиригүлөрдү, анын ичинде талкуулоорду берүүнү карашы мүмкүн. Аудитор 19-20-пункттарда берилгендерден тышкary, маселелер жөнүндө оозеки түрүндө да, жазуу жүзүндө да маалымдашы мүмкүн. Жазуу жүзүндөгү билдиригүлөр тапшырманын шарттары жөнүндө макулдашуу катты камтыши мүмкүн, ал корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга берилет.
- A47. Ар бир конкреттүү маселенин маанилүүлүгүнөн тышкary, маалыматтык билдиригүнүн формасына (мисалы, оозеки же жазуу жүзүндө, тактоо же жалпылоо деңгээли, түзүмдөштүрүлгөн же түзүмдөштүрүлбөгөн) төмөндөгү факторлор таасирин тийгизиши мүмкүн:

- маселени талкуулоо аудитордук корутундуга киргизилеби. Мисалы, аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымат аудитордук корутундуда билдирилген учурларда, аудитор аудиттин негизги маселелери катары аныкталган маселелер жөнүндө жазуу жүзүндө маалымдоону зарыл деп эсептеши мүмкүн;
- маселе канаттандыраарлык түрдө чечилгенби;
- жетекчилик бул маселе тууралуу мурда маалымдаганбы;
- ишкананын өлчөмү, операциялык түзүмү, контролдук чөйрөсү жана юридикалык формасы кандай;
- атайын багыттагы финанссылык отчеттуулуктун аудити учурунда – бул аудитор ишкананын жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулугунун аудитин дагы жүргүзөбү;
- мыйзамдын талаптары кандай. Айрым юрисдикцияларда корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жөнөтүлө турган жазуу жүзүндөгү билдиригүлөр жергилиттүү мыйзам менен белгиленген белгилүү бир формада түзүлүшү керек;
- корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын күтүүлөрү, анын ичинде аудитор менен мезгилдүү жолугушуулар

же үзгүлтүксүз маалыматтык өз ара аракеттенүү жөнүндө макулдашуулар;

- аудитордун корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен туруктуу байланыштарынын жана диалогунун интенсивдүүлүгү кандай;
- башкаруу органынын курамында олуттуу өзгөрүүлөр болгонбу.

A48. Кандайдыр бир маанилүү маселе корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын бири менен, мисалы, аудитордук комитеттин төрагасы менен талкууланганда, бардык корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын толук жана төң салмактуу маалыматы болушу үчүн, бул маселе жөнүндө кыскача маалыматты кийинки билдириүүлөргө кошуу аудитор үчүн максатка ылайыктуу болушу мүмкүн.

Маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн мөөнөттөрү (21-пунктту караңыз)

A49. Бүтүндөй аудит ичинде өз убагындагы маалыматтык өз ара аракеттенүү корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын жана аудитордун ортосундагы толук кандуу эки тараалтуу диалогго шарт түзөт. Мында маалыматтык өз ара аракеттенүү үчүн тиешелүү убакытты тандоо тапшырманы аткаруунун жагдайларынан көз карапды болот. Тиешелүү жагдайлар өзүнө маселенин маанилүүлүгүн жана мүнөзүн, ошондой эле корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар тарабынан көрүлүшү керектиги күтүлгөн иш-аракеттерди камтыйт. Мисалы:

- пландаштыруу маселелери жөнүндө маалымдоо аудитордук тапшырманы аткаруунун баштапкы этаптарында жүргүзүлүшү мүмкүн, ал эми аудитордук тапшырманы биринчи жолу аткарған учурда мындай маалыматтык өз ара аракеттенүү тапшырманын шарттарын макулдашуунун алкагында жүргүзүлүшү мүмкүн;
- егер корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар аудиторго бул кыйынчылыктарды женүүдө жардам бере алса же ал модификацияланган пикирге алыш келээри ыктымал болсо, аудитор аудиттин жүрүшүндө кабылган олуттуу кыйынчылыктар жөнүндө мүмкүнчүлүк болоору менен билдириүү максатка ылайыктуу болушу мүмкүн. Ошондой эле аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга аудитор аныктаган, ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө, бул кемчиликтер тууралуу АЭС 265²⁶кес ылайык жазуу жүзүндө тиешелүү маалыматты бергенге чейин, дароо оозеки түрдө маалымдай алат.

²⁶ ISA 265, paragraphs 9 and A14

- АЭС 701 колдонулган учурда аудитор аудиттин пландаштырылган көлөмүн жана мөөнөтүн талкуулоодо негизги маселелер жөнүндө алдын ала пикирди билдире алат (A13-пунктту караңыз). Аудитор анын көңүлүн бурган маанилүү маселелер жөнүндө маалымдоодо мындай маселелерди андан ары талкуулоо үчүн маалымматык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыра алат;
 - көз карандышсыздык маселелери тууралуу маалымдоо көз карандышсыздыкты бузуу коркунчтары жөнүндө жана тиешелүү этиятык чаралары жөнүндө маанилүү ой жүгүртүүлөр колдонулган ар бир жолу максатка ылайыктуу болот, мисалы, аудитордук эмес кызматтарды көрсөтүү жөнүндө тапшырманы кабыл алууда жана жыйынтыктоочу талкуулоодо;
 - мындан тышкary жыйынтыктоочу талкуунун алкагында аудиттин жыйынтыктарын, анын ичинде ишкананын эсеп практикасынын сапаттык аспекттери жөнүндө аудитордун пикирин билдириүүгө болот;
 - жалпы дагы, атайын дагы багыттагы финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө маалымматык өз ара аракеттенүүнүн мөөнөтүн координациялоо максатка ылайык болушу мүмкүн.
- A50. Маалымматык өз ара аракеттенүүнүн мөөнөтүө тиешелүү башка факторлор төмөндөгүлөрдү камтыйт:
- аудит жүргүзүлүп жаткан ишкананын өлчөмү, операциялык түзүмү, контролдүк чойрөсү жана юридикалык формасы;
 - көрсөтүлгөн мөөнөттө белгилүү бир маселелер тууралуу маалымдоо юридикалык милдеттенмеси;
 - корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын күтүүлөрү, анын ичинде аудитор менен мезгилдүү жолугушуулар же үзгүлтүксүз маалымматык өз ара аракеттенүү жөнүндө макулдашуулар;
 - Алсак, аудитор алдын алуу чараларын көрүүгө мүмкүнчүлүк берген мөөнөттө белгилүү бир маселени аныктабашы мүмкүн (мисалы, мыйзамды сактабагандык), бирок мындай маселе жөнүндө маалымдоо аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча иш-аракеттерди көрүү мүмкүнчүлүгүн берет..

Маалыматтык өз ара аракеттенүү процессинин адекваттуулугу (22-пунктту караныз)

A51. Аудитор анын жана корпоративдик башкаруу учүн жооп берүүчү жактардын ортосундагы эки тараптуу маалыматтык өз ара аракеттенүүнү баалоону ырастоо учүн кандайдыр бир өзгөчө жол-жоболорду иштеп чыкпайт; мындай баалоо башка максаттар учүн аудитордук жол-жоболорду аткаруунун жүрүшүндө жасалган байкоолорго негизделиши мүмкүн. Мындай байкоолор төмөндөгүлөрдү камтыйт:

- аудитор көтөргөн суроолорго жооп иретинде корпоративдик башкаруу учүн жооп берүүчү жактар көргөн иш-аракеттердин талаптагыдай мүнөзү жана өз убактылуулугу. Эгер мурдагы маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн жүрүшүндө көтөрүлгөн маанилүү маселелер натыйжалуу жөнгө салынбаса, аудиторго эмне учүн тиешелүү чараптар көрүлбөгөнүн аныктоо жана зарыл болгондо бул маселени кайра көтерүү орундуу болот. Бул аудитор маселенин талаптагыдай чечилишине канаттанган же аны мындан ары маанилүү деп эсептебегендей таасир калтыруу тобокелдигинен оолак болууга жардам берет;
- аудитор менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн жүрүшүндө, корпоративдик башкаруу учүн жооп берүүчү жактардын айкын ачыктыгы;
- корпоративдик башкаруу учүн жооп берүүчү жактардын даярдыгы жана аларда жетекчиликтин катышуусу жок аудитор менен жолугушуу мүмкүнчүлүгүнүн болушу;
- корпоративдик башкаруу учүн жооп берүүчү жактардын аудитор көтөргөн маселелерди толугу менен түшүнүү жөндөмдүүлүгү, мисалы, корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар көйгөйдү талдаган жана аларга берилген сунуштамалар боюнча суроолорду берген кылдаттык;
- корпоративдик башкаруу учүн жооп берүүчү жактардын маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн формалары, мөөнөттөрү жана күтүлгөн жалпы мазмуну маселелери боюнча өз ара түшүнүшүүгө жетишүүдөгү кыйычылыктары;
- айрым же бардык корпоративдик башкаруу учүн жооп берүүчү жактар ишкананы жетектөөгө катышкан учурларда, алардын аудитор менен талкуулаган маселелер алардын корпоративдик башкаруу боюнча кенири милдеттерине, ошондой эле жетекчинин ролунда алардын милдеттерине кандай таасирин тийгизе турганын айкын түшүнүүсү;

- аудитордун жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн колдонуудагы укуктук жана жөнгө салуучу талаптарга шайкештиги.
- A52. 4-пунктта белгиленгендей, натыйжалуу эки тараптуу маалыматтык өз ара аракеттенүү аудиторго да, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга да жардам берет. Мындан тышкary, АЭС 315 (кайра каралган)²⁷ корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын катышуусун, анын ичинде алардын ички аудит кызматы менен (эгер мындайлар болсо) жана ишкананын контролдук чейресүнүн элементи катары, тышкы аудиторлор менен өз ара аракеттенүүсүн аныктайт. Жетишсиз маалыматтык өз ара аракеттенүү контролдук чейрөнүн канаттандыраарлык эместигин көрсөтүп жана аудитордун олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалоосуна таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондой эле аудитор финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикири тузүү үчүн жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди чогулта албайт деген тобокелдик бар.
- A53. Эгер аудитор менен корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын ортосундагы эки тараптуу маалыматтык өз ара аракеттенүү адекваттуу болуп саналбаса жана кырдаал жөнгө салынбаса, аудитор төмөндөгү иш-аракеттерди көрүшү мүмкүн:
- аудиттин көлөмүн чектөөнүн негизинде аудитордун модификацияланган пикири;
 - ар кандай иш-аракеттердин кесепеттерин кароо үчүн юридикалык консультация алуу;
 - үчүнчү жактар менен (мисалы, жөнгө салуучу менен) же ишкананын чегинен тышкary турган, корпоративдик башкаруунун тузумунун жогорку турган органы менен, мисалы, бизнес ээлери (мисалы, жалпы жыйында акционерлер менен) же өкмөттүн жооптуу министри же мамлекеттик сектордогу парламент менен маалыматтык өз ара аракеттенүү;
 - аудитордук тапшырманы андан ары аткаруудан баш тартуу, мындей аны андан ары аткаруудан баш тартууга колдонуудагы мыйзамдар же ченемдик актылар менен уруксат берилгенде.

²⁷ ISA 315 (Revised), paragraph A78

Документация (23-пунктту караңыз)

А54. Оозеки маалыматтык билдирилүлөр боюнча документация ишкана тарабынан даярдалган протоколдун көчүрмөсүн камтыши мүмкүн, егер мындай протокол орун алган маалыматтык өз ара аракеттенүүнү талаптагыдай чагылдыруу болуп саналса, ал аудитордук документациянын курамына кирет.

1-тиркеме

(3-пунктту караңыз)

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүгө байланыштуу СКЭС 1де жана башка АЭСтерде камтылган өзгөчө талаптар

Ушул тиркемеде аларга ылайык айрым маселелер корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдаши керек болгон, СКЭС 1¹ жана башка АЭСтердин пункттари көрсөтүлгөн. Бул тизме талаптарды жана тиешелүү пайдалануу боюнча колдонмону, ошондой эле АЭСтерде камтылган башка түшүндүрмө материалдарды кароо зарылчылыгын жокко чыгарбайт.

- СКЭС 1 «Финансылык отчеттуулуктун аудитин жана обзордук текшерүүнү жүргүзүүчү, ошондой эле ишенимди камсыз кылуучу башка тапшырмаларды жана коштоочу кызматтарды көрсөтүү боюнча тапшырмаларды аткаруучу аудитордук уюмдарда сапатты контролдоо», 30(а)-пункту;
- АЭС 240 «Финансылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө ак ниеттүү эмес аракеттерге карата аудитордун милдеттери», 22, 39(с)(и) жана 41–43-пункттар;
- АЭС 250 «Финансылык отчеттуулуктун аудитинин жүрүшүндө мыйзамдарды жана ченемдик актыларды кароо», 15, 20 жана 23–25-пункттар;
- АЭС 265 «Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жана жетекчиликке ички контролдоо системасындағы кемчиликтөр жөнүндө маалымдоо», 9-пункт;
- АЭС 450 «Аудиттин жүрүшүндө аныкталган бурмалоолорду баалоо», 12–13-пункттар;
- АЭС 505 «Тышкы ырастоолор», 9-пункт;
- АЭС 510 «Алгачкы аудитордук тапшырма: баштапкы», 7-пункт;
- АЭС 550 «Байланыштуу тараптар», 27-пункт;
- АЭС 560 «Отчеттүк күндөн кийинки окуялар», 7(б)–(с), 10(а), 13(б), 14(а) жана 17-пункттар
- АЭС 570 (кайра караган) «Ишмердүлүктүн үзгүлтүксүздүгү», 25-пункт;

¹ СКЭС 1 «Финансылык отчеттуулуктун аудитин жана обзордук текшерүүнү жүргүзүүчү, ошондой эле ишенимди камсыз кылуучу башка тапшырмаларды жана коштоочу кызматтарды көрсөтүү боюнча тапшырмаларды аткаруучу аудитордук уюмдарда сапатты контролдоо».

КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАР МЕНЕН
МААЛЫММАТТЫК ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ

- АЭС 600 «*Топтун финанссылык отчеттуулугунун (анын ичинде компоненттердин аудиторлорунун ишинин) аудитинин өзгөчөлүктөрү*», 49-пункт;
- АЭС 610 (кайра каралган) «*Ички аудиторлордун ишин пайдалануу*», 18-пункт; ISA 700 (Revised), *Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements – paragraph 46*
- АЭС 700 (кайра каралган) «*Финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандыруу жана корутундуну түзүү*», 46-пункт;
- АЭС 701 «*Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо*», 17-пункт;
- АЭС 705 (кайра каралган) «*Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы модификацияланган пикир*», 12, 14, 23 жана 30-пункттар;
- АЭС 706 (кайра каралган) «*Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы “Маанилүү жагдайлар” жана “Башка маалыматтар” бөлүмдөрү*», 12-пункт;
- АЭС 710 «*Салыштырмалуу маалымат - салыштырылуучу көрсөткүчтөр жана салыштырма финанссылык отчеттуулук*», 18-пункт;
- АЭС 720 (кайра каралган) «*Аудитордун башка маалыматка тиешелүү милдеттери*», 17–19-пункттар.

2-тиркеме

(16(a), A19–A20-пункттарды караңыз)

Ишкананын эсепке алуу практикасынын сапаттык аспекттери

16(а)-пунктунда талап кылымган жана A19–A20-пункттарында талкууланган маалыммattyк өз ара аракеттенүү төмөндөгү маселелерди камтышы мүмкүн:

Эсеп саясаты

- Эсеп саясатынын маалыммattyк берүүгө байланыштуу чыгымдардын жана финанссылык отчеттүүлүкүт пайдалануучулар үчүн мүмкүн болуучу пайданын оптималдуу катышын камсыздоо зарылчылыгын эске алган ишкананын конкреттүү жагдайларына шайкештиги. Алгылыктуу альтернативалык эсеп саясаты болгон учурда, маалыммattyк өз ара аракеттенүү эсеп саясатынын негизги жоболорун тандоо таасирин тийгизе турган финанссылык отчеттүүлүктүн беренелерин аныктоону, ошондой эле ушул сыйктуу ишканалардын эсеп саясаты жөнүндө маалыммattyк камтышы мүмкүн.
- Эсеп саясатынын негизги жоболорун баштапкы тандоо жана аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү, анын ичинде бухгалтердик эсептин жаңы стандарттарын колдонуу.
- Маалыммattyк өз ара аракеттенүү төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн: эсеп саясатындағы өзгөртүүлөрдү кабыл алуу мөөнөтүнүн жана методунун ишкананын пайдастынын учурдагы жана келечектеги көрсөткүчтөрүнө таасири жөнүндө маалыммattyк жана эсептин күтүлгөн жаңы стандарттарына байланыштуу эсеп саясатын өзгөртүүнүн мөөнөттөрү жөнүндө маалыммattyк.
- Карама-каршы же жаңы чөйрөлөрдөгү эсеп саясатынын негизги жоболорунун таасири (же кандайдыр бир тармак үчүн өзгөчөлүү чөйрөлөрдө, атап айтканда, кадыр-барктуу жетекчилик же консенсус жок болгон учурларда).
- Операцияларды жүргүзүү мөөнөтүнүн жана аларды эсепте иш жүзүндө чагылдыруу мөөнөтүнүн катышынын таасири.

Баалануучу маанилер

- Алар үчүн баалануучу маанилер өтө маанилүү болгон беренелер менен байланыштуу маселелер АЭС 540та каралат¹, анын ичинде, мисалы, төмөндөгүлөр:

**КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАР МЕНЕН
МААЛЫММATTЫК ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ**

- жетекчилик баалануучу маанилерди таануу же аларды финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүү зарылчылыгына алып келиши мүмкүн болгон, операцияларды, окуяларды жана шарттарды кантип аныктайт;
- жаңы баалануучу маанилерди таанууга алып келиши же буга чейин болгондорун кайра кароо зарылчылыгын шартташы мүмкүн болгон, жагдайлардагы өзгөрүүлөр кандай;
- жетекчиликтин финанссылык отчеттуулукта баалануучу маанилерди таануу же тааныбоо жөнүндө чечими финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясына ылайык келеби;
- өткөн мезгилге салыштырмалуу баалануучу маанилерди аныктоо методдорун өзгөртүүлөр болгонбу же болушу керекпи, эгер ушундай болсо, анда кайсы себептен улам, ошондой эле өткөн мезгилдеги баалануучу маанилердин жыйынтыгы кандай;
- жетекчилик колдонгон баалануучу маанилерди аныктоо процесси кандай (мисалы, жетекчилик моделди колдонгон учурлардагы), анын ичинде баалануучу маанилерди аныктоо үчүн колдонулуучу, тандалган баалоо негиздери финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясына ылайык келеби деген маселени кароо;
- жетекчилик баалануучу маанилерди аныктоодо колдогон маанилүү божомолдор негиздүү болуп саналабы;
- эгер бул жетекчилик колдонгон маанилүү божомолдордун негиздүүлүгүнө же жетекчиликтин финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясын талаптагыдай колдонусуна тиешелүү болсо, жетекчиликтин белгилүү бир иш-аракеттер планын аткаруу ниети жана жөндөмдүүлүгү кандай;
- олуттуу бурмалоо тобокелдиктерди барбы;
- жетекчиликтин мүмкүн болуучу бир жактуулугу орун алганбы;
- жетекчилик альтернативалык божомолдорду жана жыйынтыктарды кандай караган жана эмне үчүн аларды четке какты; жетекчилик баалануучу маанилерди аныктоодо баалоонун айкын эместиги маселесин кантип башкача жол менен чечкен;
- финанссылык отчеттуулукта баалоонун айкын эместиги жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүү адекваттуубу.

Финансылык отчеттуулукта маалыматты ачып көрсөтүү

- Финансылык отчеттуулукта ачык көрсөтүлө турган, сөзгич мүнөздөгү маалыматты даярдоодо колдонулган, каралып жаткан маселелер жана тиешелүү ой жүгүртүүлөр (мисалы, түшкөн кирешени таануу, сыйакы, ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү, отчеттук күндөн кийинки окуялар жана шарттуу милдеттенмелер менен байланыштуу маалыматты ачып көрсөтүү).
- Финансылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлүүчү маалыматтын жалпы бейтараптуулугу, бири бирине каршы келбестиги жана айкындуулугу.

Коштоочу маселелер

- Олуттуу тобокелдиктердин, тышкы таасир этүү факторлорунун жана айкын эместиик кырдаалдарынын финанссылык отчеттуулукка потенциалдуу таасири, алар тууралуу маалымат финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлгөн, аяктаган соттук теришириүүлөр сияктуу
- Ишкананын демейки ишинин алкагынан чыккан, же башкача жол менен бөтөнчө болуп саналган, олуттуу операциялардын финанссылык отчеттуулукка таасиринин деңгээли. Мындай маалыматтык билдириүүдө төмөндөгү факторлорго көнүл бурулат:
 - мезгил ичинде таанылган бир жолку суммалар;
 - финанссылык отчеттуулукта мындай операциялардын өзүнчө ачып көрсөтүлүшүнүн даражасы;
 - мындай операциялар бухгалтердик эсептин же салык салуу максаттары учун эсептин белгилүү бир тартибин камсыздоо учун же белгилүү бир мыйзам же ченемдик максаттарга жетүү учун атайын пландаштырылганбы;
 - мындай операциялардын формасы өтө татаал болуп саналбайбы же бул операцияны түзүмдөштүрүү маселеси боюнча кенири консультациялар кайда жүргүзүлгөн;
 - кайсы учурларда жетекчилик операциянын экономикалык маңызына караганда, эсепте чагылдыруунун белгилүү бир тартибин орнотуу зарылчылыгына көбүрөөк көнүл бурат.
- Активдердин жана милдеттенмелердин баланстык наркына, ошондой эле ишкана колдонуп жаткан материалдык жана материалдык эмес активдердин пайдалуу кызмат мөөнөтүн аныктоо учун базага таасир этүүчү факторлор. Маалыматтык билдириүүдө баланстык наркка таасирин тийгизүүчү факторлор кандай тандалганина жана факторлордун

КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАР МЕНЕН
МААЛЫММATTЫК ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ

альтернативалык ылгоонун финанссылык отчеттуулукка таасири кандай болмоктугуна түшүндүрмө камтылышы мүмкүн.

- Бурмaloолорду ылгап ондоп-түзөө, мисалы, финанссылык отчеттуулукта чагылдырылган пайда көрсөткүчтөрүнүн төмөндөшүнө эмес, алардын көбөйүшүнө алып келе турган ондоп-түзөөлөр.